



Bosnian (bosanski jezik)

Uvodni obredi

Znak križa

U ime oca, i sina, i Svetoga
Duha.

Amen

Pozdrav

Milost našeg Gospoda Isusa
Krista, i ljubav Božju, i
zajedništvo Duha Svetoga
Budite sa svima vama.

I sa vašim duhom.

Zakon o pitanju

Brestren (braća i sestre),
priznajmo naše grijeha, I tako
se pripremite da proslavimo
svete misterije.

Priznajem Svemogućim Bogu
A vama, mojoj braći i
sestarima, da sam uveliko
grešnica, u mojim mislima i u
mojim riječima, u onome što
sam učinio i u onome što
nisam uspjelo, Kroz krivnju,
Kroz krivnju, kroz moju
najprirodniju grešku; Stoga
pitam Blaženu Mary Ever-
Bogorodicu, svi anđeli i sveci,
A ti, moja braća i sestre, da se
moli za mene Gospodu našem
Bogu.

Neka nam Svemogući Bog
smiluje nas, Oprosti nam naši
grijesi, i dovesti nas u večni
život.

Amen

Kyrgyz (Кыргызча)

Кириш сөз

Айкаш жыгачтын белгиси

Атанаң, Уулдуң жана ыйык рухтун
атынан.

Оомий

Салам

Мырзабыз Иса Машаяктын ырайымы,
Кудайды сүйүү, жана ыйык Рухтун
комитети баарыңар менен бол.

Рухун менен.

Пенитенциалдык иш

Бир туугандар (бир туугандар), биз
күнөөлөрүбүздү таанып-билели,
Ошентип, ыйык сырларды белгилөө
үчүн өзүбүздү даярдайбыз.

Мен Кудурети Күчтүү Кудайды
мойнума алам Сага, бир
туугандарым, Мен аябай күнөө
кылдым, Менин оюм жана менин
сөздөрүмдө, Мен кылган ишиме
жана мен кыла алган жокмун,
Менин күнөөм менен, Менин күнөөм
менен, менин эң оор жараксыз адам
аркылуу; Ошондуктан мен
Мариямдан качып кетем, Бардык
periштөлөр жана ыйыктар, Сен, бир
туугандарым, Мен үчүн Кудай-
Тенирибиз үчүн тилен.

Кудурети Күчтүү Кудай бизге
ырайым кылсын, Биздин
күнөөлөрүбүздү кечир, бизди
түбөлүк өмүргө алып бар.

Оомий

Bosnian (bosanski jezik)

Kyrie

Gospodaru imaj milosti.

Gospodaru imaj milosti.

Kriste, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodaru imaj milosti.

Gospodaru imaj milosti.

Gloria

Slava Bogu u najvećem, i na
 Zemlji mir ljudima dobre
 volje. Pohvalimo te,
 blagoslovimo te, obožavamo
 te, Glelimo te, Zahvaljujemo
 vam na velikoj slavi, Lord
 Bože, nebeski kralj, O Bože,
 svemogući otac. Gospode
 Isuse Hriste, samo je rodio
 sina, Lord Bože, janjeći Božji,
 sin oca, Uzimaš grijeha
 svijeta, smiluj nam se; Uzimaš
 grijeha svijeta, primiti našu
 molitvu; Sjedni ste na desnoj
 ruci oca, smiluj nam se. Za
 tebe sam sveti, sami ste
 Gospod, sami ste najviši, Isus
 krist, sa Svetim Duhom, U
 slavi Božju otac. Amen.

Skupiti

Molim da se molimo.

Amen.

Liturgija riječi

Prvo čitanje

Riječ Gospoda.

Hvala Bogu.

Odgovorni psalm

Kyrgyz (Кыргызча)

Кыре

Тенир, ырайым кыл.

Тенир, ырайым кыл.

Машаяк, ырайым кыл.

Машаяк, ырайым кыл.

Тенир, ырайым кыл.

Тенир, ырайым кыл.

Гlorия

Эң бийик Кудайга даңқ, жакшы
 ниеттеги адамдарга жер жузундо
 тынчтык. Биз сени мактайбыз, биз
 сага батабыз, биз сени сүйөбүз, биз
 сени даңктайбыз, Сенин улуулугун
 үчүн раҳмат айтабыз, Тенир Кудай,
 асмандағы Падыша, Оо, Кудай,
 кудуреттүү Ата. Мырзабыз Иса
 Машаяк, Жалгыз Уулу, Тенир Кудай,
 Кудайдын Козусу, Атанын Уулу, сен
 дүйнөнүн күнөөлөрүн алып кетесин,
 бизге ырайым кыл; сен дүйнөнүн
 күнөөлөрүн алып кетесин, биздин
 тиленүүбүздү кабыл алуу; сен
 Атанын он жагында отурасын, бизге
 ырайым кыл. Анткени Сен гана
 Ыйыксын, Сен жалгыз Тенирсин, Сен
 гана Эң Жогоркусун, Ыйса Машайак,
 Ыйык Рух менен, Кудай Атанын
 даңқында. Оомийин.

Чогултуу

Келгиле намаз окуйлу.

Оомийин.

Сөздүн литургиясы

Биринчи окуу

Тенирдин сөзү.

Кудайга шүгүр.

Resoriial Resh

Bosnian (bosanski jezik)

Drugo čitanje

Riječ Gospoda.

Hvala Bogu.

Evangelje

Gospodin je s tobom.

I sa vašim duhom.

Čitanje od Svetog Evangelja prema N.

Slava tebi, Gospode

Gospodin evanđelje.

Pohvalite tebi, Gospode Isuse Kriste.

Profesionara vjere

Vjerujem u jednog Boga, Otac Svemogući, proizvođač neba i zemlje, Od svih vidljivih i nevidljivih stvari. Vjerujem u jednog Gospoda Isusa Krista, jedini rođeni sin Božji, Rođen od oca prije svih uzrasta.

Bože od Boga, Svetlost sa svetlosti, pravi Bog iz istinskog boga, rodo, nije napravljen, konzubcije sa ocem; Kroz njega su sve stvari napravljene. Za nas muškarce i za naše spasenje sišao je s neba, i Duhom Svetim bio je utjelovljen od Djevice Marije, i postao čovek. Za naše miri, bio je raspet pod Pontius Pilateom, pretrpio je smrt i bio sahranjen, i ponovo se ruži trećeg dana u skladu sa Svetim pismima. Upsnuo je na nebo i sjedi na desnoj ruci

Kyrgyz (Кыргызча)

Экинчи окуу

Теңирдин сөзү.

Кудайга шүгүр.

Инжил

Теңир сени менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Ыйык Инжилден окуу Н.

Даңқ сага, Теңир

Жахабанын Инжили.

Сага даңқ, Мырзабыз Иса Машаяк.

Ишеним кесиби

Мен бир кудайга ишенем,
кудуреттүү Ата, асман менен жерди
жараткан, көрүнгөн жана
көрүнбөгөн бардык нерселерден.
Мен бир Теңир Ыйса Машайакка
ишенем, Кудайдын жалгыз Уулу,
бардык доорлордон мурда Атадан
төрөлгөн. Кудайдан Кудай, Нурдан
нур, чыныгы Кудай чыныгы
Кудайдан, төрөлгөн, жаратылган
эмес, Атага кошулган; ал аркылуу
бардык нерсени жасады. Ал биз
үчүн жана биздин куткарылышибыз
үчүн асмандан түштүү, жана Ыйык
Рух аркылуу Бүбү Мариямдан
жаралган, жана адам болуп калды.
Биз үчүн ал Понтий Пилаттын
тушунда айкаш жыгачка кадалган,
ал өлүмгө дуушар болуп, көмүлгөн,
үчүнчү күнү кайра тирилди Ыйык
Жазмага ылайык. Ал асманга
көтөрүлдү Ал Атасынын оң жагында
отурат. Ал кайрадан даңқ менен
келет тириүүлөрдү жана өлгөндөрдү

Bosnian (bosanski jezik)

oca. Doći će ponovo u slavi suditi o životu i mrtvima I njegovo kraljevstvo neće imati kraj. Vjerujem u Duh Svetoga, Gospoda, davalac života, Ko se nastavlja od oca i sina, Ko je sa ocem i sinom obožavani i glorificirani, koji je razgovarao kroz proroke. Vjerujem u jednu, svetu, katoličku i apostolnu crkvu. Priznajem jedan krštenje za oprost grijeha i radujem se uskrsnuću mrtvih i život svijeta koji dolazi. Amen.

Homilija

Univerzalna molitva

Molimo se Gospodu.
Gospode, čuj našu molitvu.

Liturgija euharistije

Offertry

Blagoslovljen je Bog zauvijek.

**Molite, braća (braća i sestre),
da je moja žrtva i tvoja Može
biti prihvatljivo za Boga,
Svemogući otac.**

Neka Gospodin prihvati žrtvu u vašim rukama za pohvale i slavu njegovog imena, Za naše dobro I dobro svih njegove Svetе crkve.

Amen.

Euharistička molitva

Kyrgyz (Кыргызча)

соттош үчүн Анын падышачылыгынын аягы болборт. Мен Ыйык Рухка, Тенирge, өмүр берүүчүгө ишенем, Ата менен Уулдан чыккан, Атасы жана Уулу менен бирге табынган жана даңталган, пайгамбарлар аркылуу сүйлөгөн. Мен бир, ыыйык, католик жана апостолдук чиркөөгө ишенем. Мен күнөөлөрүмдүн кечирилиши үчүн бир чөмүлдүрүүнү мойнума алам жана мен өлгөндөрдүн тирилүүсүн чыдамсыздык менен күтөм жана акыр замандын жашоосу. Оомийин.

Homily

Универсалдуу тиленүү

Биз Жахабага сыйынабыз.
Раббим, тилегибизди ук.

Uucharisttin литургиясы

Сунуш

Кудайга түбөлүккө мактоолор болсун.

Сыйынгыла, туугандар (бир туугандар), менин курмандыгым жана сеники Кудайга жаккан болушу мүмкүн, кудурети күчтүү Ата.

Колундагы курмандыкынды
Жараткан кабыл кылсын Анын
ысмынын даңкы жана даңкы үчүн,
биздин жыргалчылыгыбыз үчүн
жана анын бардык ыыйык
Жыйынынын жакшылыгы.

Оомийин.

Эвхаристикалык тиленүү

Bosnian (bosanski jezik)

Gospodin je s tobom.
I sa vašim duhom.
Podigni svoja srca.
Dižemo ih do Gospoda.
Dajmo zahvalnost Gospodu našem Bogu.
Tačno je i samo.
Sveti, sveti, sveti lorden Bog domaćina. Nebo i zemlja su puni vaše slave. Hosanna u najvišoj. Blagoslovjen je onaj koji dolazi u ime Gospodnj. Hosanna u najvišoj.

Misterija vjere.

Proglasimo vašu smrt,
Gospode, i profesirajte svoje vaskrsenje dok ne dođeš ponovo. Ili: Kad jedemo ovaj hljeb i popijemo ovu šolju, proglasimo vašu smrt,
Gospode, dok ne dođeš ponovo. Ili: Spasi nas, spasitelj svijeta, za vaš krst i vaskrsenje Postavili ste nas besplatno.

Amen.

Zajednički obred

Na naredbi Spasitelja i formirao božansko podučavanje, usuđujemo se reći:

Naš otac, koji je umetljiv na nebu, sveti se ime tvoje; tvoje kraljevstvo dođe, Tvoj će biti učinjeno na Zemlji kao što je na nebu. Dajte nam ovaj dan naš svakodnevni hljeb, i

Kyrgyz (Кыргызча)

Теңир сени менен болсун.
Жана сенин руху менен.
Жүрөгүндү көтөр.
Биз аларды Теңирге көтөрөбүз.
Кудай-Теңирибизге ыраазычылык билдириели.
Бул туура жана адилеттүү.
Ыйык, ыйык, ыйык Теңир, асман аскерлеринин Кудайы. Асман менен жер сенин даңқына толгон. Хосанна эң бийик. Теңирдин атынан келген адам бактылуу. Хосанна эң бийик.

Үйман сыры.

Сенин өлүмүндү жарыялайбыз,
Теңирим, жана өз тирилилеринди жарыяла сен кайра келгенче. Же:
Бул нанды жеп, бул чөйчөктү ичкенде, Сенин өлүмүндү жарыялайбыз, Теңир, сен кайра келгенче. Же: Бизди куткар, дүйнөнүн Куткаруучусу, Анткени сенин айкаш жыгачың жана тирилүүсүң аркылуу сен бизди боштондукка чыгардың.

Оомийин.

Коомчулук ырымы

Куткаруучунун буйругу боюнча жана Кудайдын окутуусу менен түзүлгөн, биз айтууга батынабыз:

Асмандағы Атабыз, Сенин ысымың ыйыкталсын; Сенин падышачылығың келсин, сенин эркиң аткарылат асманда кандай болсо, жерде да. Бүгүн бизге күнүмдүк наныбызды бер, жана

Bosnian (bosanski jezik)

oprosti nam naše prepire, Dok opaštamo onima koji su propadali protiv nas; i vodite nas ne u iskušenju, Ali dostavite nas od zla.

Dostavite nas, Gospode, molimo se, iz svakog zla, Gracijozno odobrava mir u svojim danima, da, uz pomoć vaše milosti, Možda smo uvijek oslobođeni grijeha i siguran od sve nevolje, Dok čekamo blagoslovljenu nadu I dolazak našeg Spasitelja, Isusa Krista.

Za kraljevstvo, moć i slava su tvoji sada i zauvijek.

Lord Isus Krist, Ko je rekao za vaše apostole: Mir, narušam te, moj mir, dajem ti, ne pogledaj na naše grijeha, Ali o vjeri vaše crkve, i mirno odobri joj mir i jedinstvo u skladu sa vašom voljom. Koji žive i vladaju zauvijek i zauvijek.

Amen.

Mir Gospodina je uvijek s vama.

I sa vašim duhom.

Da ponudimo jedni drugima znak mira.

Janjeća Božja, odlivaš grijehu svijeta, smiluj nam se. Janjeća Božja, odlivaš grijehu svijeta, smiluj nam se. Janjeća Božja,

Kyrgyz (Кыргызча)

биздин күнөөлөрүбүздү кечир, Бизге каршы күнөө кылгандарды кечиргендей; жана бизди азгырууга алып барба, бирок бизди жамандыктан сакта.

Тенир, бизди ар кандай жамандыктан сакта, ырайымдуулук менен биздин күндөрдө тынчтык бер, Сенин ырайымың менен, биз ар дайым күнөөдөн таза болушубуз мүмкүн жана бардык кыйынчылыктардан коопсуз, биз куттуу үмүттү күтүп жатабыз жана биздин Куткаруучубуз Ыйса Машайактын келиши.

Падышалык үчүн, күч жана даңқ сеники Азыр жана түбөлүккө.

Мырзабыз Иса Машаяк, ким сенин элчилириңе мындай деди: Тынчтык мен сени таштап, тынчтык берем сага, биздин күнөөлөрүбүзгө караба, бирок чиркөөнүздүн ишеними боюнча, жана ырайымдуулук менен ага тынчтык жана биримдик берсин сенин эркинде ылайык. Алар түбөлүккө жашап, түбөлүккө падышачылык кылышат.

Оомийин.

Тенирдин тынчтыгы ар дайым силер менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Келгиле, бири-бирибизге тынчтыктын белгисин сунуштайлы.

Кудайдын Козусу, сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып кетесин, бизге ырайым кыл. Кудайдын Козусу, сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып кетесин, бизге ырайым кыл. Кудайдын

Bosnian (bosanski jezik)

odlivaš grijehe svijeta, Udarite
nam mir.

Pogledajte janje Božju, Evo ga
ko oduzima grijehe svijeta.

Blagoslovjeni su oni koji su
pozvani na večeru janjetine.

Gospode, nisam dostojan da
biste trebali ući ispod mog
krova, Ali samo izgovorite
riječ i moja duša će biti
izlječeni.

Tijelo (krv) Krista.

Amen.

Molim da se molimo.

Amen.

Zaključni obredi

Blagoslov

Gospodin je s tobom.

I sa vašim duhom.

Neka vas Svemogući Bog
blagoslovi, Otac, i sin i Duh
Svetoga.

Amen.

Otpuštanje

Izađite, masa se završava. Ili:
Idite i najavite evanđelje
Gospodnji. Ili: Idite u miru,
veličajte Gospoda po vašem
životu. Ili: Idite u miru.

Hvala Bogu.

Kyrgyz (Кыргызча)

Козусу, сен дүйнөнүн күнөөлөрүн
алып кетесин, бизге тынчтык бер.

Мына, Кудайдын Козусу, Мына, ал
дүйнөнүн күнөөлөрүн мойнуна алды.
Козунун кечки тамагына
чакырылгандар бактылуу.

Теңир, мен татыктуу эмесмин менин
чатырымдын астына кириүүн үчүн,
бирок бир гана сөздү айтсам, жаным
айыгат.

Машаяктын Денеси (Каны).

Оомийин.

Келгиле намаз окуйлу.

Оомийин.

КОРКУНУЧУ КАНДАЛАР

Бата

Теңир сени менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Жараткан Алла ыраазы болсун Ата,
Уул жана Ыйык Рух.

Оомийин.

Кызматтан бошотуу

Чыгыңыз, Масса аяктады. Же:
Барып, Теңирдин Жакшы Кабарын
жарыяла. Же: Өз өмүрүң менен
Теңирди даңқтап, тынчтык менен
бар. Же: Тынчтык менен кет.

Кудайга шүгүр.